



720053, Бишкек ш., Чуй пр., 205, факс (0312) 639059, www.kenesh.kg

720053, г. Бишкек, пр. Чуй, 205, факс (0312) 639059, www.kenesh.kg

«24 » 03 2014 ж.г.
№ 69

| |
|----------------------|
| Reçu CLT / CIH / ITH |
| Le : 28 MARS 2014 |
| N° 0223 |

To: Intergovernmental Committee,
Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

This is to confirm that the Kok-boru, Kyrgyz traditional horse game is included into the Intangible Cultural Heritage National Inventory under the domain “National games”, section “Traditional games” in 2008 by the Order of the Ministry of Culture and Information of the Kyrgyz Republic. On the 5th of July 2011 it was updated by Ministry of Culture and Tourism of the Kyrgyz Republic. Website links and extract of the inventory concerning the element are given in the submitted nomination file.

Chairman,

National Committee for Intangible Cultural Heritage,

Vice-Chairman,

National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic

Samakov Karganbek

| Domain V. Kyrgyz national games and children games | | |
|--|---|---|
| 1. Children's games | | |
| Reçu CLT / CIH / ITH Le 19 JAN. 2015 N° 0123 | <ul style="list-style-type: none"> • Ak terek – kyok terek | <p>There is more ancient name of this game – ‘El Chabar’. From the earliest times there was a warning system among Kyrgyz when a chabarmen (messenger) was galloping from ail to ail to notify people. This is a team game for children of 10 or more. At a distance of 20-30 meters the players while holding hands line up in a row and shout altogether. ‘Ak-terek – kyok Terek – bizden sizge Kim kerek’. The selected player then run to the certain spot on the opposite side and tries to break the chain of holding hands.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Chatyrash | <p>Board mind game: something like a chequerboard is drawn; 8 balls painted in two different colors, 9 at a time. The goal is to capture the square in the center of a circle which is called <i>daban</i>.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kachmai top | <p>The players are divide into two teams. At both ends of the ground with the size of 50x100 meters <i>smaru</i> (line) is indicated. The hitting team is settled by lot and takes place at the ground. The server (pitcher) is chosen. The ball is rolled out of animal wool. After that the order of strikers is determined. The strike renters the <i>maru</i>, takes a stick of one meter long and hits the up cast ball as hard as he can. After the hit, the striker has to run to the opposite <i>maru</i>. The the players change over.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tak teke | <p>This entertainment was organized during the festivities or just in spare time. Not a very big table was placed where on a vertical stick on hinges were fasten small carved out of wood figure of goat, its legs and head.</p> |
| 2. Games with alchiks | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Chuko atmay | <p>Players draw a circle with a diameter of 3-5 cm and alchiks are brought to the center. After throwing ‘saka’ the order of players is defined. At 1 m of both sides of the circle the hit line is drawn. After the first successful strike, if alchiks are knocked off the line, other hits are made from the circle line. In case of unsuccessful strike, the lead is passed to another player. The one who knocked the most alchiks wins.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ordo | <p>The ancient game with alchiks. It was played at large <i>toy</i>, <i>ashah</i>; contests were arranged even between ails and kin groups. It was always decidec on holding the game. Before hand: place, the number of participants, the prize. The number of players reached 50 people, 25 in each team. There were 2 judges (one from each team) and 3 men from each team who collected alchiks. The game could last for 3 or more days. On flat ground</p> |

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | | <p>was drawn a circle; the distance from the center to each side was 35 <i>taman</i> (footsteps). In the center of that circle, <i>ordo</i>, a small hole was digged for <i>khana</i> – silver, copper, or bone coin. Each player got 5 alchiks and was placing them sideways, <i>bogu</i>, in a row around the circle till 249 alchiks were placed. Whose alchiks was the first to reach the <i>aykor</i>, had the right to hit the first. If the player's hit was successful and achik made it over the circle, he continued to play. Judges the distance alchik moved. A skilled player could win up to 20-30 alchiks. There are different types of players on <i>ordo</i>: <i>kadamakchy</i> – makes a hit while bending down and with a heel on the line; <i>torukmacy</i> – puts his left foot on the line and hits the left side; <i>atmakchy</i> – <i>ordo buzuchu</i> – hits from the standing position and <i>chetmekchi</i> who hits on bended knees. Up to 5 meetings could take place per day. Nowadays, <i>ordo</i> is a national sport. From 1592 it is included into the program of national sports and is in the Integrated Register of the Republican. The championships of the country are held regularly.</p> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kan Talamay | The game with sheep alchiks. The essence of the game is that each of two teams can crash <i>ordo</i> (stake) and capture the 'khana' with generals. | All regions of the country |
| | 3. Traditional games (horse games) | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • At chabysh | Long-distance horse racing-the most favorite and the main type of Kyrgyz national sport. | All regions of the country |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kyz kuumay | Catcha girl popular youth game which was a wedding custom before, This is the race which is attended by the bride, groom, and their friends where the main aim is to catch the bride and to kiss her. | All regions of the country |
| → | <ul style="list-style-type: none"> • Kok boru or Ulak tartysh | Kok-boru is traditional horse-game in which participate two teams of riders. Object of the game is ulak - goat's carcass. Goal of each team is to be the first to seize ulak and deliver it to "tai-kazan" - gates of the contesting team. The opponent team's players try to counteract striving to retake the ulak and throw it into rival's tai-kazan. By contemporary rules the game lasts 60 minutes (3 periods, 20 minutes each). Team which scores more ulaks in the opponent's tai-kazan wins. The game originated long ago, Kyrgyz shepherds had no firearms and herds were attacked by wolves; brave horsemen chased after wolves | All regions of the country |

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | | <p>until the beasts' death. Dead wolf was brought to the house of a respected person. Therefore the original name is kok-boru ("grey wolf" in Kyrgyz language).</p> <p>Gradually, it transformed into the game when men divided into teams and competed for the right to present a wolf's carcass to their patriarch. When the Kyrgyz passed to settled way of life, they used a calf instead of wolf. Today they use goat's carcass for ecological, economic and cultural reasons, thus the game is called ulak-tartysh.</p> | |
| | 4. Martial Arts and Competitions | | |
| | • Zhorgo Salysh | Sport races of amblers at great distance. | All regions of the country |
| | • Burkut (kush) salu | The hunting with golden eagles of falcons on wolves, foxes, hares and pheasants – traditional national sport. | All regions of the country |
| | • Oodarysh | A game in which two horse men are trying to bring each other down from the horse. | All regions of the country |
| | • Dzhamby atmay | Archery at full tilt. Today the participants fire a gun at stretched thread and ingot of any metal hanging on it. | All regions of the country |
| | • Kuresh | Wrestling of strong men. The peculiarity of Kyrgyz wrestling competitions is that all fightings are accompanied by the komuzchi who comment on what is going on, praise the strength and courage of competitors. | |
| | • Er Saiysh | Fight of strong men with lances. The essence of the game is that the horseman ride out into the field at a full gallop and win the blunt end of the peak knock the opponent out of the saddle. | All regions of the country |
| | • Tyiyn enmei | Getting the coin from the ground – the meaning of this game is to pick up the coin from the ground while at a full gallop. | All regions of the country |

| | | |
|------|---|--------------------------|
| | топ (уруулардын жыйыны), кошумча (ыража), жалы, саан, онок, оолгодоонуу, тулoo, | бардык аймактары |
| Анар | Үюпима, ат майы, ортолбаштан тануу, шерине, жоро, денгене (сойуш), улуш. | Олконун бардык аймактары |

V. КЫРГЫЗ ЭЛДИК ОЮНДАР ЖАНА БАЛДАР ОЮНДАРЫ

I. Балдар оюну

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Ак терек – коктерек | Бул оюндуң илгерки аталышы “Эл чабар” деп аталат. Кыргыздардын илгертеден кабар берүү жолу бар болгон. Анда чабарман (кабар таркатуучу) айылдан айылга ат менен чаап элге кабар таркаткан. Бул 10 жана андан да көбүроок балдардан турган топтук оюн. Оюндуң катышуучулары 20-30 метрдеги аралыкта кол кармашып бир катарға тизилин алынат да «Ак терек – кок терек – бىзден сизге ким керек» деп чоогуу кыйкырып айтышат. Таңдалып алынган оюнчук озун чынжырды үзүп салууну максат коюп тырышып карама каршы тараңка чуркайт. | | |
| Чатыраң | Үстөлдө ойнолуучу интеллектуалдык оюн. Шахмат тактайына оқшогон тактайча сызылып алынат. 9 даанадан эки башка түскө боёлгон 8 топчо алынат. Оюндуң максаты болуп тегеректин ортосундагы <i>дабан</i> деп аталган тортбурчуктуу басын алуу саналат. | | |
| Качма топ | Оюндуң катышуучулары эки тонко бөлүнөт. 50x100 метр олчомундогу аяитчанын эки жак башына мара – сызыкчалар белгиленет. Чучукулак боюнча аяитчадан орун ала турган уруучу топ дайыналат. Топ берүүчү таңдалып алынат. Топту майдын жүнүнөн тоголоктоп жасап алынат. Андан кийин топ | | |

Кыргыз Республикасынын
маллият жана маддимат министри

Н. Шакиев

| | | | |
|--|--|--|--|
| | уруучулардын кезектешүүсү текталып алынат. Топту уруучу оюнчы марага чыгып, колуна бир метрлик узундуктагы таякты алып жорору кайран ыргытылган топту урат. Мүмкүн болушуна катуу ургандан кийин ал карама-кашы марага чейин жүтүрүп жетиши керек. Андан кийин оюнчулар алмаштырылат. | | |
| Так теке | Бул конуул ачуучу оюндар салтанаттар учурунда же жөн эле бош убактыларда откөрүлчү. Чакан үстөл ориентулуп, үстөлдүн үстүнө шарнир менен бекитилген тик турган таякчага буту жана башы жыгачтан оюп алынган улактын келбети орнотулган. | | |
| 2. Чүколор менен ойнолуучу оюндар | | | |
| Чүке атмай | Катышуучулар диаметри 3-5 см. келген тегерек чийип алат. Ортосуна чүкөлөрдү жайгаштырат. Саканы атуу менен оюндуун көзегин аныкталат. 1 м. аралыкта тегеректин эки жагынан атуучу сыйык сыйылат. Эгерде биринчи жолу атканда чүкө оюндан түшүп сыйыктан уруп түшүрүлсө, анда калган атуулар тегеректин сыйыгынан баштап атылат. Эгерде атканда жакшы тийбесе, оюндуун жүрүшү кийинки оюнчуга етот. Ким көп чүкө атып алса, опол жеңүүчү болот. | | |
| Ордо | Бул чүкөлөр менен ойноочу илгерки оюн. Бул оюнду чоң той, аштарда ойношкоо, айыл-айыл же уруу-уруу болуп мелдендерди да уюштурушкан. Оюнду откөрүү тууралуу алдын ала сүйлөштүп алышкан: кайсы жерде откөрүлөт, канча катышуучу, кандай сыйлыктар болот. Оюнчулардын саны ар бир тоопто 25 кишиден болуп 50го чейин жеткен. Оюнга 2 калыс (ар бир тоопто бирден) жана чүкөлөрдү чогултуучунун милдетин аткарған 3 киши калыстык кылган. Оюн 3 же андан көп күн узарын кете берген. Түз жерге | | |

Кыргыз Республикасынын
малзымат жана маддымат министри

Н. Шакиев

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| | <p>тегерек чийилеп алынат. Тегеректин борборунан бир жак бетинин аралыгы 35 таманды түзсө, экинчи жак да ошончо болгон.</p> <p>Тегеректин борбору – орлодо чакан чүнкүр казын алып ага күмүштөн, жездөн же сөөктөн жасалған тыйынды - ханды салышкан. Аны тегерете ар бир катышуучуга 5тен чүкө, бого жактан 249 чүкө коюп чыгышкан. Кимдин чүкөсү айкүр турса, ошол бириңчи баштагаи. Эгерде оюнчук атканда чүкөсү онунаи түшүп тегеректен чыкса, анда ал оюнду андан ары улантат. Калыстар аралыктарын ченеп чыгышат. Дасылкан оюнчук 20-30 чейин чүкө утуп ала алат. Ордодо төмөнкүдөй оюнчулар бар: <i>кадамачы</i> – сыйыкка согончогун коюп туруп, кичине бүгүлүп чүкө атуучу, <i>торукмачы</i> – сол бутун сыйыкка коюп, сол жакка атуучу, <i>атмакчы</i> – ордо бузучу – туруп атуучу жана <i>чертмекчи</i> – отуруп алып тизеден атуучу оюнчулар. Бир күндө 5ке чейин оюндарды өткөрөт. Азыркы убакта ордо спортын улуттук түрү болуп эсептелет. 1952-жылдан баштап спорттун улуттук түрүнүн программасына жана Жапын республикалык жиктөө тизмесине киргизилген. Республикалык бириңчиликтер өткөрүлүп турат.</p> | |
| Кайталамай | Койдун чүколөрү менен ойчолуучу оюндар. Оюндин маңызы – ар бир топ (экөө болот) ордону бузуп, ханды жан жөөкөрлөрү менен алып кете алуусунда турат. | Олконун бардык аймактары |
| 3. Элдик оюндар (ат оюндар) | | |
| Ат чабыш | Узун аралыкта ат чабыш - кыргыз элдик спорттун эң жакшы көргөн жана негизги түрү. | Олконун бардык аймактары |
| Кыз куумай | Кыз куумай – мурда үйлөнүү үлпотүнүн каадасы болгон жаштардын белгилүү оюну. Бул - кызга жетип, аны бир | Олконун бардык |

Кыргыз Республикасынын
маданият жана мәденимал министри

Н. Шакиев

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| <u>Көк бору же улак тартыш</u> | обүүгө жетишинин калуу максаты менен кыз менен жигит, алардын курбулары катышкан ат чабыши. | | аймактары |
| | Көк бору тегиз жерде ойнолот. Оюнчулардын саны чектелбейт. Оюнчулар оздөрүүнөн оюнга калыс шайлашат. Калыста эчкинин чылгый териси болот. Ал көк бору деш аталат. Деги эле «тай-казан» деген терминдин келин чыгышы, ишгерки күчкө тодуп турган жигиттер кадимки эле боруну чаап алып, талашып-тартышып ойношкондугу менен байланышкан. Азыркы мезгилде бул оюн шартка ылайыкташтырылып, кыйла маданиятташтырылган. Эгер көк боруто 60 минут (3 убакыт, 20 минут) өткөн карылуу жигиттер катышса, башы кесилген улак, айрым учурда торпок да тартылат. Көк бору тартылуучу жер, мара белгиленет. Калыс оюнчуларды шамдагайлыгына, чабендестигине жаразша барабар санда эки жаатка бөлөт. Ал атчан келин, колундагы көк боруну оюнчулардын ортосуна таштайт. Оюнчулар ат менен жоолошуун келип, алардын ичинен мыкты чабендеси көк боруну эцип алып качып жөнөйт. Ал көк боруну ыңгайы келсе өнөктөшторунो берүүгө, аягында марага таштоого, ал эми атандаштары көк боруну андан жулуп алып, оздөрү марага таштоого аракеттенишет. | | Олконүн бардык аймактары |
| 4. Күрөш жана мелдешүүлөр | | | |
| Жорго салыш | Жорголорду спорттук узун аралыктарга чабуу. | | Олконүн бардык аймактары |
| Бүркүг (куш) салуу | Бүркүг же шумкар менен карышкырлар менен түлкүлөргө, койндор менен кыргоолдорго айн уулоо – спорттун салттуу улуттук түрү. | | Олконүн бардык аймактары |

Кыргыз Республикасынын
майлият жана мийнжизмат министри

Н. Шакиев

Le 19 JAN. 2015

N° 0123

National form for identifying ICH element

| I. Identification of the element | | |
|----------------------------------|---|--|
| Name of the element | Kök böry | |
| Other variations of the name | Ulak tartysh | |
| Domains and genres of ICH | Domain: Traditional Games genre: horse games | |
| | If any | |
| | Oral tradition and expressions: -folktales; -epic songs (<i>small epics</i>); -epics (<i>large epics</i>); -sayings and proverbs. | |
| | Performing arts: -the art of singing; -the art of dancing; -musical and instrumental art; -art of narrating. | |
| | Festive and ritual culture: -celebrations; -ceremonies; -rituals. | |
| | Techniques and Technologies: - techniques and technologies linked with traditional crafts; - techniques and technologies linked with musical instruments; - techniques and technologies linked with traditional clothing; - techniques and technologies linked with traditional cuisine. | |
| | Traditional Games: -games for children; - games with alechiks; - horse games; - martial arts and competitions | |
| | Traditional knowledge: - knowledge about using natural resources | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | <p>for sustainable livelihood of population (pastoral nomadic knowledge);</p> <ul style="list-style-type: none"> -knowledge about traditional system of self-government and methods of transmission of information of ecological and ethnic importance from generation to generation; - knowledge about traditional system of formation, development and maintenance of high quality of individual and population health of ethnos (through the system "Jeti Ata"); -traditional medicine <p>Ornaments</p> | |
| The current distribution region | Country, area where the element is in a given time | In all regions of the Kyrgyz Republic- Issyk-kul, Talas, Naryn, Osh, Jalal-Abad, Batken, Chui. |
| Community | To which community a given element is concerned | *Kok-boruchuu', the players. |
| Additional remarks about the element | If any | List of kok-boruchuular composed by regions. |
| II. Definition of the element | | |
| Description of the element | Description of main characteristics and features of the element | <p>Kok-boru is traditional horse-game in which participate two teams of riders. Object of the game is ulak - goat's carcass. Goal of each team is to be the first to seize ulak and deliver it to "tai-kazan" - gates of the contesting team. The opponent team's players try to counteract striving to retake the ulak and throw it into rival's tai-kazan. By contemporary rules the game lasts 60 minutes (3 periods, 20 minutes each). Team which scores more ulaks in the opponent's tai-kazan wins.</p> <p>The game originated long ago. Kyrgyz shepherds had no firearms and herds were attacked by wolves; brave horsemen chased after wolves until the beasts' death. Dead wolf was brought to the house of a respected person. Therefore the original name is kok-boru ("grey wolf" in Kyrgyz language). Gradually, it transformed into the game when men divided into teams and competed for the right to present a wolf's carcass to their patriarch. When the</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | Kyrgyz passed to settled way of life, they used a calf instead of wolf. Today they use goat's carcass for ecological, economic and cultural reasons, thus the game is called ulak-tartysh. ‘Kok-boruchuu’, the players, are the element bearers and practitioners. They are primarily men. Today in Kyrgyzstan there are 12 registered Higher League teams, 80 semi-professional teams, and over 600 amateur teams in all regions of the country. Even more people, men and women, play as amateurs without any registration. |
| Additional remarks | If any | Full video and audio information about the element is stored and available in the following organizations: Ministry of Culture, Tourism and Information; National Federation of Kok-Boru; National Academy of Sciences; Cultural and Research Center “Aigine”. |
| III. Features of the element | | |
| Interconnection of the element with tangible objects/places of cultural heritage | Tangible objects/tools (such as special places, ritual objects (if there are any) associated with enactment or transmission of the element | no |
| Additional remarks | If there are any | no |
| IV. Classification of the element | | |
| Language | Language of the element's transmission (musical, verbal) | Verbal |
| Tools associated with elements | Name of the instrument used for the expression of the given element (musical instruments, means of production etc, and their roles) should be indicated. It is possible to include photos of these instruments. | no |
| Other information | If there are any | no |
| V. Practitioner /bear/community /organization | | |
| Name/ Address | | 1. Federation of Kok-Boru Players of Talas region Begaliev Talas, President, Kudaibergenov Ramis, member 97, Gagarina Str., Talas, Kyrgyz Republic |

| | |
|-------------------|---|
| | +996 777 673 131 2. Federation of Kok-Boru Players of Chui region Ajygalov Aiöek, President, Smanaliev Kemelbek, member 134, Togolok Moldo Str., Issyk-Ata, Kyrgyz Republic +996 550 552 600 3. Federation of Kok-Boru Players of Jalal-Abad region Bekbolot Ibragimov, President 42, Aum Str., Jalal-Abad, Kyrgyz Republic +996 772 497 310 4. Federation of Kok-Boru Players of Osh region Kokkozov Ablaz, President 98, Toktogula Str., Osh, Kyrgyz Republic +996 770 24 07 78 5. Federation of Kok-Boru Players of Issukkul region Jumabekov Erlan, President 27, Salieva Str., Karakol, Kyrgyz Republic +996 553 16 16 55 6. Federation of Kok-Boru Players of Naryn region Jusupov Syrgak, President, Anarbaev Sezbek, member 34, Tursunbaeva Str., Naryn, Kyrgyz Republic +996 770 164 550 7. Federation of Kok-Boru Players of Batken region Niyzov Taalay, coordinator 57, Batken, Kyrgyz Republic +996 552 44 15 46 8. National Federation of Kok-Boru Nasritdinov Almaz 17, T.Moldo Str., Bishkek, Kyrgyz Republic +996 312 32 54 81 Fax +996 312 32 53 08 |
| Other information | If there are any |

VI. Status of the element

| Viability | | |
|-------------------|---|---------------|
| Current condition | Brief analysis of the current condition | Widely spread |

| | | |
|---|--|----|
| Threats to the viability | Degree of threat extinction and its causes(reduction in numbers, change of environment, etc) | no |
| Frequency | Has the element been threatened to extinction before | no |
| Inventory | | |
| Previous inventory | In 2007 year | |
| Other information | If there are any no | |
| VII. Person (s) who compiled the inventory entry | | |
| Full name | Work group: Mambetaliev Iskender Bedilbaev Urmat Egenberdiev Nurlan Akunov Adilet Sulaimanov Edil Bolotbekov Aidin Saparbekov Askar Toktogulov Bolot Namazbekov Murat Grishuk Cholponai (Aigine) Samakov Aibek (Aigine) | |
| Forms of fixation of the element | Audio fixation Photo fixation Video fixation Written texts | |
| Place of storage | National Federation of Kok-Boru; National Academy of Sciences; Cultural and Research Center "Aigine". | |
| Date of completion | April 27, 2011 | |

Материаллык әмес маданий мұрастарының элементтеринін идентификациялоонун анкетасы

| I. Элементтердин идентификациясы | | |
|--|--|---|
| Негизги атамалары | | Кек бору |
| Дағы башқа атамалары | Эгер бар болсо | Улак тартыш |
| Материалдык әмес маданий мұрастардың тарихистары жана жаһарзары | <p>Элдик оозеки чыгармачылық: -жомоктор; -эпикалық ырлар (кичи эпостор); -эпостор (нон эпостор); -макал-лакаптар</p> <p>Атқаруучулук онор: -ирчизилк онор; -бийчизилк онор; -музыкалык-аспалтык онор; -театрдык онор; -айтуучулук онор</p> <p>Элдик қаада-салттар: -майрамлар -қаада-салттар -бірим-жырымдар</p> <p>Техника жана технология: -салттуу көлөвөрчүлүкке байланыштуу техника жана технологиялар; -элдик музыкалык аспаптарга байланыштуу техника жана технологиялар; -салттуу кийимдерге байланыштуу техника жана технологиялар; -салттуу тамак-ашка байланыштуу техника жана технологиялар</p> <p>Оюндар: -улуттук оюндар</p> | <p>Тармагы: Оюндар жанры: Улуттук оюндар</p> |
| Учуршагы жайылтылган зымагы | Азыркы мезгилде таралған жері, облысты, Өлкөсү | Кыргызстандың бардык областарында, Таласта, Ысык-Көлө, Нарында, Ош, Жалалабад, Баткен, Чүйдө таралған |
| Коомчулук | Аталған элемент кайсы коомчулукка | Кок-бороучу коомуна |

Кыргыз Республикасының
маданият жана мәденият министри

С. Раев

| таандык | | |
|------------------------------------|---|---|
| Элемент түуралуу жиңүмчүү байланыр | Эгер андайлар бар болсо | Көк-боруучулордун кошумча пизмеси түзүлгөн. |
| II. Элементтүү аныктамасы | | |
| Төсүт | Элементтүү негизги мүнездөмөсү жана өзгөчөлүктөрү | <p>Күжүрмөн кыргыз эли байрык мэзгилдерден бері эле жашап келаткан улуттук оюндарбыз менен сыймыктана алат. Өзгөче калк арасында ат оюндары көнүри жайылған (<i>коомон жашоого байланыштуу</i>). Мыйнай оюндар эл арасында намысты алдыраған чыныгы зерлердин чыгуусуна шарт түзген. Мына ушундай оюндардын эн улдуусу болуп көк бору сапшат. Көк бору тегиз жерде ойнолот. Оюнчулардан сапы чектелбейт. Оюнчулар өздөрүнөн сонга калыс шайлашат. Калыста эчкинин чайтый териси болот. Деги эле «Көк бору» деген терминин келин чыгышы, иштерки күчкө толуп түрган жигиттер кадимки эле борунуу (каршыкырад) чаң алыш, тацашын-тарбыянын ойношкондуду менен байланышкан. Олон 60 минут (3 катрменен, 10 минуттан отто). Азыркы мэзгилде бул оюн шартка шайыкташтырылган, кийде маданияттырылган. Эгер көк боруну 17 жаштан еткөн көрүлдүү жигиттер катышса, башы кесилятен улак (кобүчө серке), алардын учурда торноң да тартылат. Көк бору тартылувучу жең, мара белгиленет. Калыс оюнчулардын шамдагайлыгына, чабенцестигине жараша барабар санды эки жаатка болот. Ал атчан келип, колундагы көк борунуу оюнчулардан ортосуна таштайды. Оюнчулар ат менен жөндөлүп келип, алардын ичинен мыкты чабенеси көк боруну энш алыш качын жоойт. Ал көк боруну үнгайт келсе оноктошторуну берүүте, аягында марага таштоого, ал эми атандантары көк боруну андан жулуп алыш, оздоруу марага таштоого аракеттенинест. Оюндуң жүрүшүндө кайсы жаат көк боруну маркага таштаса, ошол жаатка бир упай берилет. Калыс, упайларды каттап турат. Оюндуң акырында упайлар эсептелет. Кайсыл жаат көп упайга ээ болсо, ошол жаат, оюнда утат.</p> <p>«Улак тарбыш» оюнунда улакты көнтөр көрмайт (улак тартууга даардо «Кыргыздын таң-тамашалары» аттуу эмгекте даана айттышат. Азыр улакты мууздай көнөп, дааро кана-жини менен тарта коюу салтта-наркта жок). Демек, улак эти кайыштай чоюулуп, улак көргөн сайын чыралат. Бир эле улакка көпчүлүктүү колу тийс, ини соопон көнчүлүккө ооз тийгиүүбүз зарыл. Алдарчылык, ырымчылык касиеткө эгедер. Улактапталган аймада аны соет. Аксакалдар чакырылат. Улактын этинин даамын татышат. Албетте, мында езүнчө даам бар. Ошентин айыл усту таткан улак аркылуу карылары</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | улакчыларына сыймыктапуу менен бата берил тараатат. Азыр Кыргызстанда 12 профессиянадау командалар, 80 орточо жана 600 жалпы элдик командаллар бар. Дағы биринче жалпы караңайым элдер, эркек жана айдар регистрациясы жок эле ойношот. |
| Конумча байкоолор | Эгер алар бар болсо | Конумча видео, фото материалдарды мекемелерде тапса болот: Маданият министригинде; Кок-бору Федерациясында; Илимий Академияда; Айтинге маданий-изилдоо борборууда |
| III. Элементтин муноззомосу | | |
| Маданий мурастардан материалдык объекттери менен элементтин карам-каташы | Материалдык элементтер (алар элемент менен байланышкан аспаптар, атайын кийим-кечек же ар кандай ыйык жерлердин объекттери (эгер болсо) | жок |
| Конумча байкоолор | Эгер алар бар болсо | жок |
| IV. Элементтин классификациясы | | |
| Тип | Элементти еткерүп берүү, ташыруу тиши (музыкалык, вербалдык) | вербалдык |
| Башка маалыматтар | Эгер алар бар болсо | жок |
| V. Элемент менен байланыптуу коомчулук, адамдар | | |
| Анын жүртүүчү/Коомчулук мекеме | | <ol style="list-style-type: none"> Федерация по Кок Бору Таласской области Бегалиев Талас, президент, Кудайбергенов Рамис, член федерации Ул. Гагарина 97, Талас, Кыргызская Республика +996 777 673 131 Федерация по Кок Бору Чуйской области Ажыгулов Айбек, президент, Саманалиев Кемельбек, член федерации Ул. Тоголок-Молдо, Ыссык-Ата, Кыргызская Республика +996 550 552 600 Федерация по Кок Бору Жалал-Абадской области Бекболот Ибрагимов, президент Ул. Айни, 42 Жалал-Абад, Кыргызская Республика +996 772 497 310 Федерация по Кок Бору Ошской области |

Кыргыз Республикасынын
маданий жана мистикадык министри

С. Раев

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | | <p>Кокзоз Абла, президент Ул. Токтогула 98, Ош, Кыргызская Республика +996 770 24 07 78</p> <p>5. Федерация по Кок-Бору Ыссык-Кульской области Жумабеков Эрлан, президент Ул. Салиева, Каракол, Кыргызская Республика +996 553 16 16 55</p> <p>6. Федерация по Кок Бору Нарынской области Жусупов Сыртак, президент; Анарбаев Сәзбек, член федерации Ул. Турсунбаева 4, Нарын, Кыргызская Республика +996 770 164 550</p> <p>7. Федерация по Кок Бору Баткенской области Ниязов Талай, координатор Баткен, Кыргызская Республика +996 552 44 15 46</p> <p>8. Национальная Федерация по Кок Бору Насридинов Алмаз Ул. Тоголок-Молдо, Бишкек, Кыргызская Республика 17, +996 312 32 54 81, +996 312 32 53 08</p> |
| Баштар маалыматтар | Эгер алар бар болсо | |
| VII. Элементтин абалы | | |
| Жашынго жөнөмдүүлүгү | | |
| Аныким абалы | Учурдагы абалына кылсача анализ | Азыркы учурда Кок бору оюну жандуу ойнолот. |
| Жашынго жөнөмдүүлүгүнө тоскооңдуктар | Жок болуп кетүү коркунучу жана анын себептери (алып жүрүүчүлөрдүн санынын азайышы, социалдык чөйрөнүн өзгөрүшү ж.б.) | жок |
| Мезгиздери | Элемент жок болуп кетүү коркунучуна мурда кабылганбы | жок |
| Каттоо | | |
| Мурдагы каттоо | Мурдагы каттоо интерн тууралуу маалымат | 2007 жылы болгон |
| Баштар маалыматтар | Эгер алар бар болсо | жок |
| VIII. Маалыматты түзүүчү | | |
| Ата-жыны | | Мамбеталиев Искендер |

Кыргыз Республикасынын
маданият жана маалымат министри

С. Раев



| | | |
|----------------------------|--|--|
| | | Бедилбаев Урмат Этепбердиев Цурлан Акунов Алилет Сулаймашов Эдиль Болотбеков Айдин Сапарбеков Аскар Токтогулов Болот Намазбеков Мурат Грицук Чолпонай (Айгине) Самаков Айбек (Айгине) |
| Элементти белгилөө формасы | | Аудио белгилөөлөр, Фото белгилөөлөр, Видео белгилөөлөр, Жазуу тексттери |
| Составлен жерде | | Кок-бору Федерациясында; Илимий Академияда; Айгине маданий-изилдоо борборунда |
| Төгүрүлгөн күнү | | 27 Апрель 2011 |

Кыргыз Республикасынын
иадидаттагы жана мактимат министри

С. Расен